

**Түргөнбаева А. А.,** окутуучу, e-mail: [aizok\\_kg@mail.ru](mailto:aizok_kg@mail.ru)

ORCID: 0009-0009-6277-8372

**Уркалышева А. К.,** магистрант  
e-mail: [salkumturkalyeva@icloud.com](mailto:salkumturkalyeva@icloud.com)

К. Тыныстанов ат. ЫМУ  
Каракол ш., Кыргызстан

## **БАЙДЫЛДА САРНОГОЕВДИН ПОЭЗИЯСЫНДАГЫ ОҢ ЖАНА ТЕРС ЭМОЦИОНАЛДЫК БАА БЕРҮҮ МААНИЛЕРИНИН ТАБИЯТЫ**

Макалада кыргыздын белгилүү сатирик акыны Байдылда Сарногоевдин поэзиясындагы эмоционалдык баа берүү маанилеринин, анын ичинде оң жана терс эмоциялык баа берүү маанилеринин колдонулушунун өзгөчөлүктөрү жана табияты жөнүндө сөз болот. Байдылда Сарногоев көп изденген, өзүнүн үнүн, ордун поэзияда татыктуу тапкан, чеберчиликке жетүүдө элдик поэзия менен биримдикте эмгектенин, ырларында эмоционалдык баа берүү маанилерин жогорку деңгээлде колдоно алган акын экени макалада бир нече мисалдар менен көрсөтүлүп, далилденет. Бул макалада чыгармаларын тилдик (лексикалык) деңгээлде илкитөөгө алдык. Тактап айтканда, түүгандык мамыледеги эркелеттүү сөздөрүнүн, кичинекей балдарга карата эркелеттүү-кичирейтүү маанисинdegи сөздөрдүн, жасалынуу-жалбаруу иртичинде айтылган сөздөрдүн, ашыктык, маҳабат чөйрөсүнө арналган эмоционалдуу-экспрессивдүү сөздөрдүн, ошондой эле терс эмоционалдык баа берүү маанилеринин колдонулуш өзгөчөлүктөрү, табияты каралды.

**Түйүндүү сөздөр:** поэзия, эмоция, экспрессивдүү, оң, терс, баа берүү, маани, колдонулуш, өзгөчөлүк, каражасат.

**Түргөнбаева А. А.,** преподаватель

e-mail: aizok\_kg@mail.ru  
ORCID: 0009-0009-6277-8372  
Уркалыеева А. К., магистрант  
e-mail: salkymurkalyeva@icloud.com  
ИГУ им. К. Тыныстанова  
г. Каракол, Кыргызстан

**ПРИРОДА ЗНАЧЕНИЙ ПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ И ОТРИЦАТЕЛЬНОЙ  
ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ В ПОЭЗИИ  
БАЙДЫЛДЫ САРНОГОЕВА**

В данной статье рассматриваются особенности и природа использования эмоционально-оценочных значений в поэзии известного кыргызского сатирического поэта Байдылды Сарногоеva, включая положительные и отрицательные эмоциональные оценки. В статье приводится несколько примеров, подтверждающих, что Байдылда Сарногоеv был поэтом, который много работал над собой, нашёл своё место в поэзии, достиг мастерства, работая в единстве с народной поэзией, и умел на высоком уровне использовать эмоционально-оценочные значения в своих стихах. В статье произведён лингвистический (лексический) анализ произведений выдающегося поэта. В частности, исследуются особенности и природа использования слов, выражают ласковое отношение в родственных связях, уменьшительно-ласкательных слов, обращённых к маленьким детям, слов, произносимых в виде просьбы или мольбы, эмоционально-экспрессивных слов, относящихся к сфере любви, а также отрицательных эмоционально-оценочных значений.

**Ключевые слова:** поэзия, эмоция, экспрессивность, положительный, отрицательный, оценка, значение, использование, особенность, средство.

Turgonbaeva A. A., lecturer  
e-mail: aizok\_kg@mail.ru  
ORCID: 0009-0009-6277-8372  
Urkaliyeva A. K., graduate student  
e-mail: salkymurkalyeva@icloud.com  
K. Tynystanov Issyk-Kul state university  
Karakol, Kyrgyzstan

**MEANINGS OF POSITIVE AND NEGATIVE EMOTIONAL ASSESSMENT IN  
BAYDYLA SARNOGOEV'S POETRY**

*This article examines the features and nature of the use of emotional-evaluative meanings in the poetry of the famous Kyrgyz satirical poet Baydilda Sarnogoev, including both positive and negative emotional evaluations. The article provides several examples that demonstrate how Baydilda Sarnogoev was a poet who worked extensively on himself, found his place in poetry, achieved mastery by working in harmony with folk poetry, and skillfully used emotional-evaluative meanings in his verses at a high level. A linguistic (lexical) analysis of the works of this outstanding poet is conducted in the article. Specifically, the study explores the features and nature of the use of words that express affectionate relationships in kinship ties, diminutive-lovingly addressed words to young children, words spoken in a pleading or begging manner, emotionally-expressive words related to the sphere of love, as well as negative emotional-evaluative meanings.*

**Keywords:** poetry, emotion, expressiveness, positive, negative, evaluation, meaning, usage, feature, means.

«Чеберчилик деген – кандайдыр бир чекитке чейин өсүп жетип, андан ары бир калыпта журө бере турган көрүнүш эмес. Ал дайым өсүп, улам жаңы табылгалары менен адамды суктантып тuruучу картайбас көрүнүш» - дейт адабиятчы К. Артыкбаев

[1]. Б. Сарногоев изденип, түйшүктөнүп отуруп, өзүнүн үнүн, өзүнүн поэзиясын таап, чеберчиликке жетүүдө чыгармачылык эчен толгонууларга учуралган. Б. Сарногоевдин көркөм поэтикалык башаттарына кайрылган изденүүчүлөрдүн баары анын ақындык чеберчилиги элдик поэзия менен органикалык биримдикте экенин белгилешкен. «Б. Сарногоев – биринчи иретте, профессионал ақын, кыргыз профессионал поэзиясынын эстетикалык тажрыйбасын өзүнө сицирген дүйнөлүк адабияттын салттарынан да таалим алган ақын. Ал – оозеки поэзияга да перзент. Ошол себептен нукура элдик демдеги ырлар андан ый менен күлкү сыңары эркин чыгат» - деп С. Жигитов эң туура баа берген. Анын оюн андан ары улап, илимпоз А. Садыков: «Б. Сарногоев чыгармачылыгын төкмө ырчы катары баштаган. Ушул күнгө чейин ақындык поэзия менен кол үзүшө элек. Бул эч качан анын кемчилигине жатпайт, биз ага мунездүү болгон өзгөчөлүкту айтып жатабыз... Таланттуу адамдардын баары өсүп чыккан кыртыш менен тамырлар аркылуу байланышта жашайт» - деген адилетүү пикири [8] колдоого туура келет.

Кылымдар бою көчмөн турмуштун шартында элибиздин кабылдоолорун, түшүнүктөрүн, ой кыялдарын, психологиялык түйшөлүүлөрүн оозеки поэзияда эркин көрсөтө алды. Бул касиеттер аркылуу Б. Сарногоев чыгармачылыгынын башатын түптөп, элдик менталитетти дал өзүндөй кылып, професионалдык поэзияда ийине жеткирип бере алды.

Б. Сарногоевдин поэзиясынын көркөмдүүлүгү, андагы салттуулук, жаңычылдык маселелери, адабиятта алган орду туурасында кеп кыла берсек сөзүбүз бүтпөс.

Макаладагы козгоочу биздин негизги максат – ақындын чыгармачылыгын тилдик деңгээлде анализге алуу, тактап айтканда, ақындын поэзиясындагы эмоционалдык баа берүү маанилеринин табиятын, колдонулуш өзгөчөлүгүн иликтөө.

Эмоционалдык баа берүү тилдин лексикология, турмуштук оозеки-сүйлөшүү лексикасында каралуучу маселе экендиги баарыбызга белгилүү.

Жалпыга маалым, адам баласы турмуштагы кандайдыр бир нерсеге, окуяга же адамдын кылыш-жоругуна, мүнөзүнө дайыма эле кайдыгер карап, бейтарап абалда боло бербейт. Албетте, адамдын ички сезимин козгой албай, аны бейтарап абалда калтырган нерсе, окуялар ж. б. көп экендигин да танууга болбойт. Бул бир гана субъективдүү жагдайлар, тактап айтканда, адамдан ички сезимдин, эмоциянын гана болушу эмес, объективдүү жагдайлар, б. а., ошол нерсе окуянын, адамдын кылыш-жоругу менен мүнөзүнүн, аткарған ишинин мамилесинин касиет-сапаты менен да шартталат. Мына ушул жагдай шарттардан улам адамдардын ички сезими ойгонот, эмоциясы кыймылга келип, ар бир нерсени баалоо жаралат [1].

Баалоо демекчи, ал адамдын ички сезими, эмоциясы («эмоция» француз тилиндеги *emition* деген сөзүнөн алынган, кыргызча «толкундануу», «ички сезим», «ээликириүү» деген маанини туюндурат) менен тыгыз байланышта болот. Анткени сүйлөөчүлөр сөздөрдү чындыктағы ар түрдүү нерселерди, кубулуштарды атап гана көрсөтпөстөн, аларга карата өзүнүн белгилүү бир мамилесин да билдирип, ар түрдүүчө баалайт. Кыскасы, эмоция психикалык кубулуш болуп саналат да, аны туюнтурган сөздөр жаратылыштык көрүнүштөрдү, нерселерге же сүйлөмдө айтылып жаткан ойго карата сүйлөөчүнүн байкоосун, баамын, сезүү, кабыл алуу мүнөзүн, мамилесин билдириген сөздөр болуп, өздөрү катышкан сүйлөмдүн мазмунуна ар кыл мүнөздөгү экспрессивдик, эмоционалдык маани кошот, сүйлөмдүн субъективдик мазмунун түзөт [9]. Ошентип, эмоция бар жерде көбүнчө баалоо да болот. Баалоону биз эки чоң топко бөлүп карайбыз:

- 1) он эмоционалдык баа берүү;

2) терс эмоционалдык баа берүү.

Бирок булар маанилик жактан өтө көп болгондугуна байланыштуу, бир нече топторго бөлүштүрүп кароого туура келет. Биз бул маселени абын Б. Сарногоевдин поэзиясынын мисалдарында далилдемекчибиз.

**Туугандык мамиледеги эркелетүү сөздөрүнүн колдонулушу.** Абындын ырларынын көпчүлүгү турмуш, адамдардын бири-бирине кылган мамилеси, жагдай шарттарына арналып, андан сырткары, арноо ыры болгондуктан, туугандык мамиледеги эркелетүү сөздөрү көп колдонулган. Маселен,

1) Ошол тоолор ата-бабам курган мулк,  
Ошол тоолор, чоң энекем жыйиган жүк. («Менин жерим»);

2) Өңүн турат атакемдей көрүнүп,  
Өңүн турат атакемдей сезилип. («Тоодогу коргон»).

Ал эми төмөндөгү мисалдарда сөздөр эмоциялуу болуу менен биргө кайрылуу, эркелөө, эркелетүү маанилерин туюнтуп турат:

1) Эжеке, чоң пайдызыз ушул болду,  
Жаңылбайм төрт амалдын санагынан. («Сыймыктанам»);

2) Ай, иничек, алп мүчөң бир келишкен,  
Айтчы бирок, атка бошсун неликтен. («Имере тарт»);

3) Жийденин гүлү эжекем,  
Жигиттин гүлү жездекем. («Үзүлбөгөн үмүттөр»);

4) Жаным эже...  
Айым эже, эжеке!  
Өнтөлөдүң жаш кезимден  
Өзүн тууган немече. («Үзүлбөгөн үмүттөр»).

**Кичинекей балдарга карата эркелетүү-кичирейтүү маанисиндеги сөздөрдүн колдонулушу.**

*Көкүрөк күчүгүм* деп эркелети,  
Көтөрүп келе жатат жер-энекем. («Уулумун»)

Бул ырдагы «көкүрөк күчүгүм» деген сөз эркелетүү иретинде айтылып, өзгөчө эмоцияга ээ болду. Көкүрөк күчүк деп кыргызда эң кенже баланы айтабыз. Абын ырда өзүн жер эненин кенже уулу – көкүрөк күчүгү элестеп, көтөрүп келе жатканын сүрөттөп берди.

Ал эми «Үзүлбөгөн үмүттөр» деген поэмасында абын:

Сен кубандын,  
«Мундурбайт деп, музоочук» - деп жаныбарды (музоону) кичирейтүү маанисинде «музоочук» деп эркелетүү максатында колдонсо, «Курсактагы балама» деген ырында:

Экө болду атаңдын койгон аты,  
Эркексинбى, кызсынбы, *садагасы?*» - деп, төрөлө элек наристеге «садагасы» деген эркелетүү сөзү менен кайрылып жаткандыгын сүрөттөгөн.

**Жалынып жалбаруу иретинде айтылган сөздөр.** Жалынып жалбаруу иретинде айтылган сөздөргө айланайын, кагылайын, согулайын, берекем, тегеренейин, алдына кетейин ж. б. у. с. сөздөр кирет. Бул сөздөр текстке өзгөчө бир боёктуулукту берип турат.

Ак-Буура, *айланайын* агымындан...

Күкүктөп күрпүлдөгөн дабышындан. («Ак-Буура»).

Ырда «айланайын» деген сөз аркылуу Ак-Буура суусуна жалынып жалбаруу маанисин көрсөтүп турат.

1) Акыл айтып энекем:

*Айланайын көлөкөм* («Токойдогу жолугушуу»);

2) Сары чач, көк көзүндөн

*Садагасы болоюн* («Токойдогу жолугушуу»);

3) Катаал жылдар «*каралдым*» деп,

Каралашкан сен элең» («Үзүлбөгөн үмүттөр»).

Жогорудагы ыр саптарында келтирилген «айланайын», «садагасы», «каралдым» деген сөздөр эркелетүүнүн, эркелөөнүн дагы бийик даражасын көрсөтүү менен текстке эмоционалдуулукту берерин байкадык.

**Ашыктык, махабат чөйрөсүнө арналган эмоционалдуу-экспрессивдүү сөздөрдүн колдонулушу.** Ашыктык, махабат чөйрөсүнө арналган сөздөр кыргыз тилинде өтө арбын жана ар түрдүү. *Ардалым, алтыным, жсан биргем, жалжалым, берекем, эркетайым, кымбатым* деп жалынып-жалбаруу иретинде колдонулса, башка нерселерге салыштыруу менен *ак куум, Айым, Күнүм, берметим, маралым, гулум* деп дагы колдонулат. Мисалы,

1) Сен мага бир кат жазчы,

Үйленгөн соң жазбай койдуң, *жалжалым*. («Сен мага бир кат жазчы»);

2) Менин дагы мага ылайык келишкен,

Үйүмдө бар узун чачтуу *периштем*. («Билбей жүрөм»);

3) Кандайың, кайкып учкан *карлыгачым*,

Кат жибер, каңырыгым түтөбөсүн. («Алыстан кат»);

4) Күндүзү *Күнүм* болсон, түнкүсүн *Ай*,

Экөө төң өзүң го деп жүрөмүн мен. («От койдуң махабаттын милтесине»).

**Б. Сарногоевдин поэзиясындагы терс эмоционалдуу баа берүү маанилери.**

Терс эмоционалдуу сөздөргө адамды, нерселерди, көрүнүштөрдү жактырбоо, жек көрүү, барк албоо, тоготпоо, жийиркенүү, кемсингүү, шылдың, какшык, каргыш сыйктуу сезимдерди туюнктан сөздөр кирет.

Б. Сарногоевдин поэзиясындагы терс эмоциялык баа берүүнүн негизги өзөгүн адамдарга карата терс баа берүү түзөт. Акындын «Кеткен желдет» деген ырында:

*Канкор* болбос, *жырткыч* болбос, сен өндүү,

Кайда жүрсөң, кан ичмейин көбөйдү - деп, *канкор, жырткыч* деген сөздөр менен адамдын кемчилигин ачуу аркылуу сүйлөм бүтүндөй терс эмоциялык баалоону көрсөтүп турат.

«*Күү жыгач*» деп

Кууганынды билемин... («Үзүлбөгөн үмүттөр»).

«*Күү жыгач*» өтмө мааниде колдонулду, карыган абышканы жактырбоо маанисинде куурап калган жыгачка салыштырылып айтылды.

Ал эми «Токойдогу жолугушуу» поэмасында:

Макоолугун үшүл да,

Мас болдуңбу тузума.

Башың сенин төң келбейт,

Букамдын бир бутуна - деп, адамды кемсингүү, барк албоо маанисин туюнтууп турат.

**Какшык сөздөр.** Какшык сөздөр – терс эмоционалдуулуктун бир түрү. Мында кепти ишке ашыруучу субъектилер айттайын деген оюн тике айтпастан, кыйыр түрдө эле билдирет. Мисалы,

Көчөдө дайым басканда,

Колуңан түшпөйт бир китеп. («Аялдар жөнүндө терме»)

Бул ыр саптары менен акын китеп бетин ачпаган, билими тайкы, жалкоо аялды какшыктоо маанисинде сүрөттөп жатканын көрүп турабыз.

Макаланын жыйынтыгында, жогоруда айтылгандардын негизинде төмөндөгүдөй тыянак чыгарсак болот:

1. Адамдар сөздөр аркылуу нерселерди, көрүнүштү атап көрсөтпөстөн, аларга болгон ички сезимин, баасын билдириет. Мындай сөздөр эмоциялык баа берүү маанилери деп аталат.

2. Эмоция – психикалык кубулуш, демек, аны белгилеген сөздөр кайрылуу, эркелетүү, кубануу, сүйүнүү, жек көрүү какшык ж. б. Бул сөздөр сезимдерди, касиет-сапаттарды туюндурат.

3. Эмоция бар жerde көбүнчө баалоо да болот, ошондуктан эмоциялык баа берүү деген термин колдонулат.

4. Акындын чыгармаларында кездешкен он жана терс эмоциялык баа берүү маанилеринин табияты көп түрдүү жана алардын колдонулушу окурмандын ырларына болгон таасирдүүлүгүн, окумдуулугун күчтөүп, өзгөчө стилистикалык боёк берип турат.

**Адабияттар:**

1. Айшен Кожа. Эмоциялык-нарктагыч сөздөрдүн семантикалык топтору (kyргыз жана түрк тилдеринин материалдарынын негизинде). // ЫМУдагы илимий-практикалык конференциянын материалдары. - Каракол, 2005.
2. Артыкбаев, К. Чыгармалар жана ойлор [Текст] / К. Артыкбаев. - Фрунзе: Кыргызстан, 1974. -13-б.
3. Аширбаев, Т. Кыргыз тилинин силистикасы. Жалпы маселелери. 1-китең [Текст] / Т. Аширбаев. - Бишкек-Ош, 2000.
4. Аширбаев, Т. Кыргыз тилинин силистикасы: фонетикалык, сөз жасоо жана лексикалык стилистика. 2-китең [Текст] / Т. Аширбаев. - Бишкек, 2000.
5. Гапарова, Ч. А. Кыргыз тилиндеги карапайым сөздөр : монография [Текст] / Ч. А. Гапарова. - Ош, 2005.
6. Лукьянова, Н. А. Экспрессивная лексика разговорного употребления [Текст] / Н. А. Лукьянова. - М., 1987.
7. Мамытов, Ж. Азыркы кыргыз тили: фонетика жана лексикология [Текст] / Ж. Мамытов. - Бишкек: ЖЭКА, 1998.
8. Садыков, А. Жетилүү сапарында [Текст] / А. Садыков. - Фрунзе: Кыргызстан, 1980. - 180-б.
9. Сапарбаев, А. Кыргыз тилинин лексикологиясы жана фразеологиясы [Текст] / А. Сапарбаев. - Бишкек, 1997.
10. Сарногоев, Б. Ырлар жыйнагы [Текст] / Б. Сарногоев. - Фрунзе: Кыргызстан, 1973.
11. Сарногоев, Б. Ашуудан берген отчётум [Текст] / Б. Сарногоев. - Фрунзе: Кыргызстан, 1984.